



**№ 10. Сүйлөмдүн айкындооч мүчөлөрүн белгилеңиз.**

*Асек, Салкын, Алтын бүгүн мектепке келишкен жок.*

- а) Асек, Салкын                      б) Алтын, бүгүн                      в) бүгүн, мектепке                      г) келишкен, жок

**№ 11. Тике толуктоочту белгилеңиз.**

*Кечээ кыздар балатыны кооздошту.*

- а) кыздар                      б) балатыны                      в) кооздошту                      г) кечээ

**№ 12. Бир өңчөй толуктооч катышкан сүйлөмдү белгилеңиз.**

- а) Сыргак тегеректи, короону тазалады.                      б) Айша кызыл, ак, түстөрдү тандады.  
в) Сүйүнбек ойноду, эс алды, уктады.                      г) Амантай кичипейил, чынчыл бала.

**№ 13. Аныктооч катышкан сүйлөмдү белгилеңиз.**

- а) Сапар класста отурат.                      б) Сапар эртең келет.  
в) Сапарга досу келди.                      г) Сапар сылык окуучу.

**№ 14. Аныктоочтун милдетин зат атооч аткарган сүйлөмдү белгилеңиз.**

- а) Эрмек сабакка бара жатабы?                      б) Беш жашынан бийлей баштаган.  
в) Кайсы китептер жарык көрүптүр?                      г) Жаздын келишин күтүп жатабыз.

**№ 15. Аныктоочтун милдетин сан атооч аткарган сүйлөмдү белгилеңиз.**

- а) Асыл бирдин айында жумушка чыгат.                      б) Дүйнөдөгү биринчи кат качан жөнөтүлгөн?  
в) Тогуз-Торолук жигит байге алды.                      г) «Тогузак» бирикмеси чогулуш өткөрдү.

**№ 16. Бышыктоочтун сөз түркүмүн белгилеңиз.                      *Тепкич менен жогору көтөрүл.***

- а) тактооч                      б) сын атооч                      в) чакчыл                      г) сан атооч

**№ 17. Орун бышыктооч катышкан сүйлөмдү белгилеңиз.**

- а) Агаңдын сөзүн кунт коюп ук.                      б) Бүгүн жамгыр жаады.  
в) Мен Ысык-Көлгө кете берем.                      г) Биз шашып бара жаттык.

**№ 18. Себеп бышыктооч катышкан сүйлөмдү белгилеңиз.**

- а) Себебин түшүндүрүп берди.                      б) Себебин билсеңиздер, азыр айткыла.  
в) Кечиккен үчүн шаштык.                      г) Сабак боюнча билгениңди жаз.

**№ 19. Мезгил бышыктооч катышкан сүйлөмдү белгилеңиз.**

- а) Эржан Кош-Дөбөдө жашайт.                      б) Талант жакшы комузчу экен.  
в) Эжекем кечкисин иштебейт.                      г) Алар мектептен бирге келишет.

**№ 20. Себеп бышыктооч катышкан сүйлөмдү белгилеңиз.**

- а) Туулган күнүмдү жылда белгилейм.                      б) Быйыл жаз жылдагыдан жылуу болду.  
в) Кубангандан маңдай жарылбайт экен.                      г) Туулган козуларды бөлүшмөк болчу.

**Текстти окуп, суроолорго жооп бериңиз.**

**Данияр**

Данияр биздин айылда жакында эле пайда болду. Чөп чабык жаңы башталганда, фронттон бир жарадар аскер кайтып келди деген кабарды айылдан чуркап келген бала сүйлөп берди. Бирок, ал аскер ким экенин бала өзү да билбейт. Айылда бирөө аскерден кайтып келди дегенде, жабыла учурашканы жүгүрүп барат эмеспи. Ал эми бул жолу анын аты-жөнү дайынсыз болуп, чөп чабыктагылар ого бетер чуу түштү.

Көрсө, Данияр түпкүлүгү биздин айылдан экен.

Ортдон көп күн өтпөй, бир күнү шинелин ийинине арта салып, сол бутунан сылтый баскан узун бойлуу, мойну куркуйган бирөөнү бригадир Орозмат ээрчитип келди. Чынын айтайын, биз аны анча жактыра бербедик. Себеби, Данияр киши менен көп сүйлөшчү эмес.

Мен өзүм фронтто болгондорду майда-чүйдөсүнө чейин сурап, билүүгө кызыкчумун.

Данияр келгенде, алгачкы күндөрү андан согушта болгон окуяларды угамын го, деп күтүп жүрдүм. Бир күнү:

- Данике, согуштан козгоп, эрмектеп бербейсинби? – деп калдым.

Данияр адегенде унчукпай, жаман көргөнсүп түктүйө калды.

- Согуш дейсинби? – деди ал жай гана эмнегедир үнүн басаңдата түнөрүп, - согушун курусун, силер аны билбей эле койгула!

Ал эмне үчүн ушинткенин ким билсин ... .

**№21. Фронттон аскер кайтып келди деген кабарды укканда элдин ... .**

- а) баары сүйүнүштү  
в) бригадир кубанды  
б) Орозмат сүйүндү  
г) Данияр кубанды

**№22. Данияр айылга ...келди.**

- а) мурда эле бул жерде жашаган үчүн  
в) согуштан жарадар болуп  
б) туугандарына учурашканы  
г) туугандарынын дайынын билгени

**№23. Айылдагылар аскерден кайтып келген Даниярга жабыла ... жүгүрүп келишти.**

- а) укканы  
б) учурашканы  
в) сүйлөшкөнү  
г) сураганы

**№24. Даниярдын көрүнүшүн сыпаттаган сөздөрдү белгилеңиз.**

- а) кызыктуу, сүйлөбөгөн  
в) түнөргөн, түктүйгөн  
б) жарадар, дайынсыз  
г) куркуйган, бойлуу

**№25. Данияр менен тексттеги баяндамачы ... .**

- а) кошуна айылдан  
б) айылдаш  
в) кошуна  
г) белгисиз

**№26. Эл Даниярды... жактыра койгон жок.**

- а) эч бир  
б) дароо эле  
в) эч качан  
г) араң эле

**№27. Даниярдын мүнөзүн сыпаттаган сөздөрдү белгилеңиз.**

- а) бою узун  
в) көп сүйлөбөгөн  
б) аксаңдап баскан  
г) жарадар

**№28. Данияр фронттогу окуяларды ... .**

- а) айтып бергенди жактырчу  
в) абдан эле көп эстечү  
б) айтып бергиси келчү эмес  
г) дайыма айтып берчү

**№29. Данияр согушту эстегенде ... .**

- а) үнү акырындап, коркчу  
в) билгенинен кеп козгочу  
б) ачууланып, жаман көрчү  
г) түнөрүп, түктүйө калчу

**№30. Окуяда баяндалган мезгилди белгилеңиз.**

- а) фронт жабылган мезгил  
в) чөп чабык мезгили  
б) согуш аяктаган мезгил  
г) жумуш бүткөн мезгил

**Тесттин аягы!**

### Кыргыз тили (окутуу башка тилде жүргүзүлгөн мектептер үчүн) боюнча тесттерди баалоо критерийлери

Кыргыз тили (окутуу башка тилде жүргүзүлгөн мектептер үчүн) боюнча 9-11-класстар үчүн түзүлгөн тесттин негизги милдети окуучулардын аралыктан өздөштүргөн билимин жана учурдагы жетишкендиктерин баалоо болуп саналат.

1. 9-11-класстын окуучулары үчүн түзүлгөн тест – *“берилген 4 варианттын ичинен 1 гана туура жоопту тандоо”* форматындагы 30 тапшырмадан турат.
2. Тест орто кыйындыктагы тапшырмаларды камтыйт.
3. Ар бир туура аткарылган тапшырма 1 балл менен бааланат.
4. Жалпы тестке максималдуу 30 балл берилет.
5. **Бардыгы: 30 тест тапшырма – 30 балл.**
6. Алган баллдарды 5 баллдык тутумга которуу шкаласы төмөндөгүдөй :

	Балл	Баа
	13 баллдан аз	"2"
	14-17 балл	"3"
	18-22 балл	"4"
	23-30 балл	"5"